

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

АУДИТИН ЭЛ АРАЛЫК СТАНДАРТЫ 805 (КАЙРА КАРАЛГАН)

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

(2016-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийинки күндөн кийин башталган
мезгилдер үчүн финансыйк отчеттуулуктун аудитине карата күчүнө кирет)

МАЗМУНУ

Пункт

Киришүү

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү.....	1–3
Күчүнө кирүү күнү.....	4
Максаттары.....	5
Аныктамалар	6

Талаптар

Тапшырманы кабыл алуунун өзгөчөлүктөрү	7–9
Аудитти пландаштыруунун жана жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү.....	10
Пикирди калыптандыруунун жана корутундуну түзүүнүн өзгөчөлүктөрү...	11–17

Пайдалануу үчүн колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү	A1–A4
Тапшырманы кабыл алуунун өзгөчөлүктөрү	A5–A9
Аудитти пландаштыруунун жана жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү	A10–A15
Пикирди калыптандыруунун жана корутундуну түзүүнүн өзгөчөлүктөрү.....	A16–A28

1-тиркеме. Финансыйк отчеттуулуктун конкреттүү элементтеринин, эсептеринин же беренелеринин мисалдары

2-тиркеме. Финансыйк отчеттуулуктун өзүнчө отчету жана финансыйк отчеттуулуктун конкреттүү элементи жөнүндө аудитордук корутундуун мисалы

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Аудиттин эл аралык стандарты (АЭС) 805 (кайра каралган) «Финансылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетторунун жана финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементтеринин, эсептеринин же беренелеринин аудитинин өзгөчөлүктөрү» АЭС 200 «Көз караптырынын ылайык аудиттиң жүргүзүү» менен биргеликте каралышы керек.

Киришүү

Ушул стандартты колдонуу чойросу

1. 100дөн 700гө чейинки санаарып коду менен Аудиттин эл аралык стандарттары (АЭС) финанссылык отчеттуулуктун аудитине карата колдонулат жана алар колдонулган учурда, өткөн мезгилдердин башка финанссылык маалыматтарындагы аудитке тиешелүү түрдө адаптацияланууга тийиш. Бул стандартта мындан АЭСти финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетунун же финанссылык отчеттүн конкреттүү элементтинин, эсептеринин же беренелеринин аудитине колдонуунун өзгөчөлүктөрү каралат. Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету же финанссылык отчеттүн конкреттүү элементи, эсептеринин же беренелеринин аудити жалпы же атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалышы мүмкүн. Атайын багыттагы концепцияга ылайык алар даярдалса, анда да АЭС 800 (кайра каралган)¹ колдонулат (A1–A4-пункттуу караңыз).
2. Бул стандарт топтун финанссылык отчеттуулугунун аудитинин максаты үчүн топтун аудиторунун командасынын суроо-талабы боюнча компоненттин финанссылык маалыматы боюнча аткарылган иштин жыйынтыктары боюнча чыгарылган компоненттин аудиторунун корутундусуна карата колдонулбайт (АЭС 600дү караңыз).²
3. Ушул стандарт башка АЭСтин талаптарын жокко чыгарбайт, ошондой эле тапшырманы аткаруунун тигил же бул жагдайларында колдонулушу мүмкүн болгон бардык өзгөчөлүктөрдү кароо максаты коюлбайт.

Күчүнө кирүү күнү

¹ АЭС 800 (кайра каралган) «Атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулуктун аудитинин өзгөчөлүктөрү»

² АЭС 600 «Топтун финанссылык отчеттуулугунун (анын ичинде компоненттердин аудиторлорунун ишинин) аудитинин өзгөчөлүктөрү»

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

4. Ушул стандарт финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетунун же финанссылык отчеттун конкреттүү элементинин, эсептеринин же беренелеринин аудитин жүргүзүүдө 2016-жылдын 15-декабрында же ушул күндөн кийин башталган мезгилдер үчүн колдонулат. Белгилүү бир күнгө карата даярдалган финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетторуна же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементине, эсептерине же беренелерине аудит жүргүзүү учурунда бул стандарт 2016-жылдын 15-декабрына карата же андан кийинки күнгө карата даярдалган ушундай маалыматка аудит жүргүзүүдө колдонулат.

Максаты

5. Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетторунун же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементинин, эсептеринин же беренелеринин аудитине карата Аудиттин эл аралык стандарттын колонууда аудитордун максаты төмөнкү маселелерге тиешелүү өзгөчөлүктөргө тийиштүү түрдө көңүл буруу болуп саналат:
- (а) тапшырманы кабыл алуу;
 - (б) бул тапшырманы пландаштыруу жана аткаруу;
 - (в) финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетторуна же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементине, эсептерине же беренелерине карата корутунду түзүү жана пикир билдириүү.

Аныктамалар

6. Ушул стандарттын максаттары үчүн төмөнкү терминдер төмөндө берилген маанигэ ээ:
- (а) Финанссылык отчеттуулуктун элементи (ошондой эле элемент) - финанссылык отчеттуулуктун элементи, эсеби же беренеси.
 - (б) Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары – Финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары боюнча кеңеш тарабынан чыгарылган финанссылык отчеттуулуктун эл аралык стандарттары.
 - (с) Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнү камтыйт. Маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүү, адатта, финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетуна же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементине тиешелүү түшүндүрмө же сипаттама маалыматты камтыйт (A2-пункткун караңыз).

Талаптар

Тапшырманы кабыл алуунун өзгөчөлүктөрү

Аудиттин эл аралык стандарттарын колдонуу
АЭС 805 (КАЙРА КАРАЛГАН)

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

7. АЭС 200кө ылайык, аудитор конкреттүү аудит үчүн колдонулуучу бардык АЭСтердин талаптарын сакташы керек.³ Бир эле финанссылык отчеттуулуктун же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементинин аудити жүргүзүлүп жаткан учурда, бул талап аудитор ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтомун да текшерип жатканына карабастан колдонулат. Эгерде аудитор бир эле убакта ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтомун текшербесе, ал финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету же ошол финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык текшерилүүгө болорун аныктайт (A5–A6-пунктун караңыз).

Финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын алгылыктуулугу

8. АЭС 210го ылайык аудитор финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулган концепциясы ушул финанссылык отчеттуулукту түзүү үчүн алгылыктуу болуп саналарын аныкташи керек.⁴ Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетуна же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементине аудит жүргүзүү учурунда финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясын колдонуу болжолдонгон пайдалануучуларга финанссылык отчеттуулуктун же анын элементинин өзүнчө отчетунда камтылган маалыматтарды түшүнүүгө, ошондой эле олуттуу операциялардын жана окуялардын ошол отчетто же финанссылык отчеттуулуктун элементтеринде камтылган маалыматка тийгизген таасирин түшүнүүгө мүмкүндүк берүүчү маалыматты талаптагыдай түшүнүүгө алып келе тургандыгын жана ачып көрсөтөөрүн аныктоону болжолдойт (7-пунктун караңыз).

Аудитордук пикирдин формасы

9. АЭС 210 аудитордук тапшырманын макулдашылган шарттары аудитор тарабынан берилүүчү корутундуунун болжолдонгон формасын камтылышын талап кылат.⁵ Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетун же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементинин аудити жүргүзүлгөн учурда, аудитор аудитордун пикириинин болжолдонгон формасы ошол жагдайга ылайыктуу экендиги тууралуу маселени карайт (A8–A9-пункттарды караңыз).

Аудитти пландаштыруунун жана жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү

10. АЭС 200де Аудиттин эл аралык стандарты финанссылык отчеттуулуктун аудитинин контекстинде иштелип чыкканын жана башка өткөн мезгилдеги

³ АЭС 200 «Көз карандысыз аудитордун негизги максаттары жана Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык аудитти жүргүзүү», 18-пункт

⁴ АЭС 210 «Аудитордук тапшырмалардын шарттарын макулдашуу», 6(а)-пункту

⁵ АЭС 210, 10(е)-пункту

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

финансылык маалыматтын аудитине колдонулган жагдайларга ылайыкташтырылышы керек экендиги көрсөтүлгөн.^{6,7} Финансылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетун же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементинин аудитин пландоодо жана жүргүзүүдө аудитор аудитордук тапшырманын шарттарына ылайык бардык колдонулуучу АЭСти аудитке ылайыкташтырууга тийиш (A10–A15-пункттарын караңыз).

Пикирди калыптандыруунун жана корутунду түзүүнүн өзгөчөлүктөрү

11. Финансылык отчеттуулуктун же финанссылык отчеттун конкреттүү элементинин курамында өзүнчө отчет боюнча корутунду түзүүдө жана пикирди билдириүүдө аудитор АЭС 700 (кайра каралган)⁸ талаптарын колдонот жана мүмкүн болсо аудитордук тапшырманын шарттарына ылайыкташтырылган АЭС 800дү (кайра каралган) колдонот (A16–A22-пункттарын караңыз).

Ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтомуна жана финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетуна же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементине карата корутунду

12. Эгерде аудитор ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтомуна аудит жүргүзүү тапшырмасы менен бир убакта эле финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету жана финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи тууралуу корутунду берүүгө милдеттенме алса, аудитор ар бир тапшырма боюнча өзүнчө корутунду берүүгө тийиш.
13. Финансылык отчеттуулуктун аудиттен өткөн өзүнчө отчету же финанссылык отчеттуулуктун аудиттен өткөн конкреттүү элементи ишкананын финанссылык отчеттуулугунун аудиттен өткөн толук топтому менен бирге жарыяланышы мүмкүн. Эгерде аудитор финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетун жана финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементин берүү финанссылык отчеттуулуктун толук топтомунан жетишерлик айырмаланбайт деген тыйнакка келсе, аудитор жетекчиликке кырдаалды ондоо талабы менен кайрылышы керек. 15 жана 16-пункттарга ылайык, аудитор ошондой эле финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету жана финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи боюнча айтылган пикир менен финанссылык отчеттуулуктун толук топтому боюнча пикирди айырмaloого тийиш. Ошондой эле аудитор жетиштүү

⁶ АЭС 200, 2-пункт

⁷ АЭС 200дө 13(f)-пунктунда “финанссылык отчеттуулук” термини жалпысынан финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын талаптары менен аныкталган финанссылык отчеттуулуктун толук топтомун билдириерин түшүндүрөт

⁸ АЭС 700 (кайра каралган) “*Финанссылык отчеттуулук жөнүндө пикирди калыптандыруу жана корутундуң түзүү*”

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

айырмага канааттанганга чейин тигил же бул финанссылык отчеттуулук өзүнчө отчету же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи боюнча корутундуну камтыган аудитордук корутундуну берүүгө милдеттүү эмес.

Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетунун жана финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементинин аудити учун жана ошол отчет же элемент боюнча аудитордун корутундусу учун ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтому тууралуу аудитордук корутундуга киргизилген айрым маселелердин кесепеттерин карап чыгуу.

14. Эгерде ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтому жөнүндө аудитордун корутундусунда билдирилген пикирге төмөнкүлөр кирсе:
- (a) АЭС 705ке (кайра каралган) ылайык модификацияланган пикир;⁹
 - (b) АЭС 706га (кайра каралган) ылайык «Маанилүү жагдайлар» бөлүмү же «Башка маалыматтар» бөлүмү;¹⁰
 - (c) АЭС 570ке (кайра каралган) ылайык «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө карата олуттуу айкын эмestic» бөлүмү;¹¹
 - (d) АЭС 701ге ылайык аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымат;¹² же
 - (e) АЭС 720га (кайра каралган) ылайык башка маалыматтын ондолбогон олуттуу бурмaloосунун сыйпаттамасы менен билдириүү;¹³

анда аудитор финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетунун же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементинин аудити учун жана ошол отчет же элемент боюнча аудитордун корутундусу учун, эгерде бар болсо, ошол маселелердин кесепеттерин карашы керек (A23–A27-пункттарын караңыз).

Ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтому жөнүндө аудитордук корутундудагы терс пикир же пикир билдириүүдөн баш тартуу

⁹ АЭС 705 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы модификацияланган пикир».

¹⁰ АЭС 706 (кайра каралган) «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусундагы «Маанилүү жагдайлар» жана «Башка маалыматтар» бөлүмдерүү»

¹¹ АЭС 570 (кайра каралган) «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү», 22-пункт.

¹² АЭС 701 «Көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусунда аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалымдоо», 13-пункт.

¹³ АЭС 720 (кайра каралган) «Аудитордун башка маалыматка тиешелүү милдеттери», 22(e)(ii)-пункту

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

15. Эгерде аудитор бүтүндөй ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтому жөнүндө терс пикир билдириүү же пикир билдириүүден баш тартуу зарыл деген тыянакка келсе, АЭС 705 (кайра каралган) аудиторго бир эле аудитордук корутундуга ошол финанссылык отчеттуулуктун бир бөлүгү болгон өзүнчө отчет жөнүндө же конкреттүү элемент жөнүндө модификацияланбаган пикирин киргизүүгө тыюу салат.¹⁴ Себеби, мындай модификацияланбаган корутунду ишкананын бүтүндөй финанссылык отчеттуулугунун толук топтому боюнча терс пикирге же пикирден баш тартууга карама-каршы келет (A28-пунктуну караңыз).
16. Эгерде аудитор ишкананын жалпы финанссылык отчеттуулугунун толук топтому боюнча терс пикир билдириүү же пикир билдириүүден баш тартуу зарыл деген тыянакка келсе, бирок ошол финанссылык отчеттуулукта камтылган белгилүү бир элементтин айрым аудитинин контекстинде аудитор бул элемент боюнча модификацияланбаган пикир билдириүүнү туура деп эсептесе, аудитор муну төмөнкү учурларда гана жасайт:
 - (a) аудиторго мыйзам же ченемдик укуктук актылар тарабынан тыюу салынбаса;
 - (b) бул пикир терс корутундуу же корутундудан баш тартууну камтыган аудитордук корутунду менен бирге жарыяланбай турган аудитордук корутундуда билдирилген болсо;
 - (c) конкреттүү элемент ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук комплектинин олуттуу бөлүгүн түзбөсө.
17. Эгерде аудитор бүтүндөй финанссылык отчеттуулуктун толук топтому тууралуу терс пикирин билдирсе же пикирин билдириүүден баш тартса, аудитор финанссылык отчеттуулуктун толук комплектисинин өзүнчө отчетуу боюнча модификацияланбаган пикирди билдирилген болбайт. Бул финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетуна карата аудитордун корутундусу тескери пикирди же пикирди билдириүүден баш тартууну камтыган аудитордун корутундусу менен бирге жарыяланбаган учурда да колдонулат. Себеби, финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету ошол финанссылык отчеттуулуктун маанилүү бөлүгү болуп эсептелет.

Пайдалануу боюнча колдонмо жана башка түшүндүрмө материалдар

Ушул стандартты колдонуу чөйрөсү (1, 6(c)-пунктуну караңыз)

¹⁴ АЭС 705 (кайра каралган), 15-пункт

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

- A1. АЭС 200 «Өткөн мезгилдеги финанссылык маалымат» термини ошол ишкананын бухгалтердик эсеп системасынан алынган, мурунку мезгилдерде болуп өткөн экономикалык окуялары жөнүндө, же экономикалык шарттары же экономикалык жагдайлары тууралуу белгилүү бир ишканага карата финанссылык көрсөткүчтөр түрүндө берилген маалымат катары аныкталат.¹⁵
- A2. АЭС 200де «финанссылык отчеттуулук» термини финанссылык отчеттуулукту түзүүнүн колдонулуучу концепциясына ылайык ишкананын экономикалык ресурстарынын же милдеттенимлеринин абалын конкреттүү учурга карата же болбосо белгилүү бир мезгил ичинде бул абалдагы езгерүүлөрдү берүүге арналган маалыматтарды тиешелүү түрдө ачып көрсөтүү менен өткөн мезгилдердин финанссылык маалыматтарынын түзүмдөштүргөн баяндамасы катары аныкталат. «Финанссылык отчеттуулук» термини адатта финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын талаптарында аныкталгандай, финанссылык отчеттуулуктун толук топтомуун билдириет, бирок ал финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетуна ылайык колдонулуушу мүмкүн. Маалыматты ачып көрсөтүү өзүнө белгиленген талаптарга ылайык ачык формада уруксат берилген же башкача түрдө финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ылайык башка жол менен мүмкүнчүлүк берилген жана финанссылык отчеттуулуктун биринчи бетине же анын эскертуулөрүнө жайгаштырылган же кайчылаш шилтемелер аркылуу ага кошулган түшүндүрмө жана сыйпаттама маалыматты камтыйт.¹⁶ 6(с)-пунктунда көрсөтүлгөндөй, финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетуна же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементине шилтеме берүү тиешелүү маалыматты ачып көрсөтүүнү камтыйт.
- A3. Аудиттин эл аралык стандарты финанссылык отчеттуулуктун аудитинин контекстинде иштелип чыккан,¹⁷ аларды айрым финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету же финанссылык отчеттуулуктун өзүчө элементи сияктуу өткөн мезгилдеги башка финанссылык маалыматтын аудитине колдонулган учурда жагдайларга ылайык ылайыкташтырылышы керек. Буга ушул стандарт жардам берет. (1-тиркемеде өткөн мезгилдеги башка финанссылык маалыматтардын мисалдары келтирилген).
- A4. Өткөн мезгилдеги финанссылык маалыматтын аудитинен башка, ақылга сыйярлык ишенимди камсыз кылуучу тапшырма Ишенимди камсыз

¹⁵ АЭС 200, 13(g)-пункт

¹⁶ АЭС 200, 13(f)-пункт

¹⁷ АЭС 200, 2-пункт

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

кылуучу тапшырмалардын эл аралык стандартынын (ИКТЭС) (кайра каралган) 3000 талаптарына ылайык аткарылат.¹⁸

Тапшырманы кабыл алуунун өзгөчөлүктөрү

Аудиттин эл аралык стандарттарын колдонуу (7-пунктун караңыз)

- A5. АЭС 200гө ылайык аудитор (а) финанссылык отчеттуулуктун аудити боюнча тапшырмага тиешелүү этикалык талаптарды (анын ичинде көз карандысыздык талаптарын) жана (б) конкреттүү аудитке карата колдонуулучу бардык АЭС талаптарын сакташы керек. Мындан тышкary, ушул стандартка ылайык аудитор жалпы АЭСтин аудитинин конкреттүү жагдайында колдонулбаган же кандайдыр-бир талап колдонулбаган учурларды кошпогондо, кайсы бир АЭСтин ар бир талабын аткарыши керек, анткени ал, бул учурда жок болгон шартка негизделген. Өзгөчө учурларла аудитор АЭСтин бардык тиешелүү талаптарынан баш тартууну жана ал талапты канаттандыруу учун альтернативдүү аудитордук жолжоболорду аткарууну зарыл деп таба алат.¹⁹
- A6. Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетунун же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементинин аудитине карата колдонуулучу АЭСтин талаптарын сактоо, эгерде аудитор ошондой эле ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтомун текшерүүгө тартылбаса, мүмкүн болбой калышы мүмкүн. Мындай учурларда аудитордун ишкананын ишмердүүлүгүн жана анын чейрөсүн, анын ичинде анын ичи контролдоо системасын түшүнүүсү көп учурда бул факторлор боюнча аудитордун түшүнүгүнө дал келбейт, ал ошондой эле ишкананын толук финанссылык отчеттуулугун текшерет. Аудитордун ошондой эле бухгалтердик эсептин жалпы сапаты жөнүндө аудитордук далилдерди же ишкананын финанссылык отчетторунун толук топтомун текшерүү учурунда ала турган башка бухгалтердик маалыматы жок. Демек, аудитор бухгалтердик эсепке алуу документтеринен алынган аудитордук далилдерди колдоо учун кошумча далилдерди талап кылышы мүмкүн. Финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементине аудит жүргүзүлгөн учурда, кээ бир АЭС аудиттен етүп жаткан элементтин көлөмүнө шайкеш келбеси мүмкүн болгон аудитордук иштердин аткарылышины талап кылат. Мисалы, АЭС 570 (кайра каралган) талаптары дебитордук карыздардын бөлүштүрүлүшүнүн аудитинин шарттарында колдонуулушу мүмкүн болсо да, ал талаптарды аткаруу тартылган жумуштун көлөмүнө байланыштуу максатка ылайыктуу эмес болушу мүмкүн. Эгерде аудитор Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө

¹⁸ ИКТЭС 3000 (кайра каралган) «Откөн мезгилдердеги финанссылык маалыматтын аудитинен жана обзордук текшерүүсүнөн айырмаланган ишенимди камсыз кылуучу тапшырмалар»

¹⁹ АЭС 200, 14, 18 жана 22–23-пункттары

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

отчетунун же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементинин аудити максатка ылайыктуу эмес деген тыянакка келсе, аудитор жетекчилик менен тапшырманын башка түрүн аткаруунун максатка ылайыктуулугун талкулай алат.

Финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын алгылыктуулугу (8-пунктун караңыз)

A7. Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи финанссылык отчеттуулуктун толук топтомун түзүү максатында, стандарттарды иштеп чыгуу боюнча ыйгарым укуктуу же расмий түрдө таанылган у uom тарабынан кабыл алынган финанссылык отчеттуулуктун концепциясына негизделген, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ылайык даярдалышы мүмкүн (мисалы, ФОЭСте). Бул учурда колдонулуучу концепциянын алгылыктуулугун аныктоо анын негизинде жаткан концепциянын бардык талаптарына финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетун же маалыматты тийиштүү ачып көрсөтүүнү камсыз кылуучу финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементин көрсөтүүгө колдонулуучу концепция кире тургандыгы каралышы мүмкүн.

Аудитордук пикирдин формасы (9-пунктун караңыз)

A8. Аудитор тарабынан берилген пикирдин формасы финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуп жаткан концепциясына жана бардык колдонуудагы мыйзамдарга же ченемдик актыларга жараша болот.²⁰ АЭС 700гө (кайра каралган) ылайык:²¹

- (a) ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулуктун толук топтому жөнүндө модификацияланбаган пикир билдиргенде, аудитордун пикири төмөнкүдөй баяндалыштардын бирин камтууга тийиш (эгерде мыйзамдарда же ченемдик актыларда башкача каралбаса):
- (i) финанссылык отчеттуулук бардык олуттуу мамилелерде [финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына] ылайык туура көрсөтүлөт;
 - (ii) финанссылык отчеттуулук [финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына] ылайык анык жана ишенимдүү түшүнүк берет;
- (b) шайкештик концепциясына ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулуктун толук топтому жөнүндө модификацияланбаган

²⁰ АЭС 200, 8-пункт

²¹ АЭС 700 (кайра каралган), 25–26-пункттар

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

пикир билдирилген учурда аудитордун пикири бардык олуттуу мамилелерде финанссылык отчеттуулук [финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына] ылайык даярдалгандыгы жөнүндө баяндалышты камтууга тиши.

A9. Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи болгон учурда, финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетторун же конкреттүү элементтерин түздөн-түз берүүнү регламенттөөчү жоболорду камтыбашы мүмкүн. Бул финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы финанссылык отчеттуулуктун толук топтомун түзүү максатында стандарттарды иштеп чыгуу боюнча уюм тарабынан ыйгарым укуктуу кабыл алынган же расмий түрдө таанылган финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясына негизделгөн учурда орун алыши мүмкүн (мисалы, ФОЭСте). Демек, аудитор аудитордук пикирдин болжолдуу формасы финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын контекстине туура келээрин баалайт. Аудитордун пикирин билдирилген учурда «бардык олуттуу мамилелерде туура чагылдырылат» же «канык жана ишенимдүү түшүнүк берет» деген баяндалышты колдонуу чечимине таасир этүүчү факторлор төмөнкүлөрдү камтыйт:

- финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы финанссылык отчеттуулуктун толук топтомун түзүү максатында гана колдонулушун талап кылган түз же кыйыр чектөөлөргө ээби;
- финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету же финанссылык отчеттүн конкреттүү элементи:
 - өзүнчө отчетко же конкреттүү элементке карата колдонулуучу концепциянын талаптарынын ар бирине толук ылайык келеби жана финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчеттүн же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементтин берүүдө маалыматтарды тийиштүү ачып көрсөтүүнү камтыйбы;
 - зарыл болгон учурда ишенимдүү берүүнү камсыз кылабы, концепцияда түздөн-түз талап кылынган кошумча маалыматтарды ачып бере алабы же өзгөчө жагдайларда, кандайдыр бир концепциянын талаптарынан чөттей алабы.

Аудитордук пикирдин болжолдонуучу формасына карата аудитордун чечими кесипкөй ой жүгүртүүлөрдүн предмети болуп саналат. Ал аудитордун финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету жөнүндө, же белгилүү юрисдикцияда жалпы кабыл алынган ишенимдүү берүү концепциясына ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи тууралуу аудитордук пикирди билдириүүдө «бардык олуттуу мамилелерде туура чагылдырат» же «туура жана ишенимдүү

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

түшүнүк берет» деген баяндашты колдонуу түзүлгөнүнө жараша болушу мүмкүн.

Аудитти пландаштыруунун жана жүргүзүүнүн өзгөчөлүктөрү (10-пунктун караңыз)

- A10. Ар бир АЭСтин жоболорун колдонуу кылдаттык менен карап чыгууну талап кылат. Аудиттин предмети болуп, АЭС 240²², АЭС 550²³ жана АЭС 570 (кайра каралган) сыйктуу АЭСтер финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи гана болгон учурда да, негизинен колдонуулуучу болуп саналышат. Бул элемент ак ниетсиз аракеттердин, байланышы бар тараптар ортосундагы операциялардын таасиригинин же финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонуулуучу концепциясына ылайык ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү жөнүндө жол берүүнү туура эмес колдонуунун натыйжасында бурмaloолорду камтышы мүмкүн экендиги менен түшүндүрүлөт.
- A11. АЭС 260 (кайра каралган) талаптарына ылайык аудитор маалыматтык өз ара аракеттенүүнү ишке ашыра турган ишкананын корпоративдик башкаруу түзүмүндөгү жактарды же тийиштүү жакты аныкташи керек.²⁴ АЭС 260та (кайра каралган) корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү бардык жактар ишкананы башкарууга катышаары белгиленген жана ушул жагдайды эске алуу менен маалыматтык өз ара аракеттенүү жөнүндө талаптарды колдонуу тартиби өзгөртүлөт.²⁵ Ишкана финанссылык отчеттуулуктун толук топтомун даярдаган учурда, финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетун же анын элементин даярдоого көзөмөлдүк кылуу учун жооптуу жак же жактар корпоративдик башкарууга жооп берген жана финанссылык отчеттуулуктун толук топтомунун даярдалышына көзөмөлдүк камсыз кылган жак болбошу мүмкүн.
- A12. Мындан тышкary, Аудиттин эл аралык стандарттары финанссылык отчеттуулуктун аудитинин контекстинде иштелип чыккан, аларды финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетунун²⁶ же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементинин аудитине карата жагдайларга ылайыкташтыруу зарыл. Мисалы, финанссылык отчеттуулуктун толук комплектине карата жетекчиликтин жазуу жүзүндөгү билдириүүсү

²² АЭС 240 «Финанссылык отчеттуулуктун аудитин жүргүзүүдө ак ниетсиз аракеттерге карата аудитордун милдеттери».

²³ АЭС 550 «Байланыштуу тараптар»

²⁴ АЭС 260 (кайра каралган) «Корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүү», 11-пункт

²⁵ АЭС 260 (кайра каралган), 10(b), 13, A1 (үчүнчү буллит), A2 жана A8-пункттар.

²⁶ АЭС 200, 2-пункт

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

финансылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына ылайык финанссылык отчеттуулуктун отчетун берүүгө же элементине карата жазуу жүзүндөгү билдириүүлөр менен алмаштырылат.

- A13. Финансылык отчеттуулуктун толук топтому тууралуу аудитордук корутундуга киргизилген маселелер финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетунун же финанссылык отчеттуулуктун элементинин аудити үчүн кесептерге алып келиши мүмкүн (14-пунктун караңыз). Ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук комплектисинин аудити менен бир эле учурда финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетуна же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементине аудит жүргүзүүнү пландаштырууда жана жүргүзүүдө аудитор ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтомунун аудитинин алкагында алынган аудитордук далилдерди финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетуна же конкреттүү элементине аудит жүргүзүү үчүн колдонушу мүмкүн. Бирок, Аудиттин эл аралык стандарттары аудитордон финанссылык отчеттуулуктун отчетуна же анын элементине карата өз пикирин негиздөө үчүн талаптагыдай жетиштүү аудитордук далилдерди алуу үчүн финанссылык отчеттуулуктун отчетуна же анын элементине аудитти пландоону жана жүргүзүүнү талап кылат.
- A14. Финансылык отчеттуулуктун толук топтомун түзгөн өзүнчө отчеттор жана ошол финанссылык отчеттуулуктун көптөгөн элементтери, анын ичинде тиешелүү маалыматты ачып көрсөтүүлөр жана тиешелүү экспертуүлөр өз ара тыгыз байланышта. Демек, финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетун же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементин текшерүүдө аудитор ал отчетту же элементти өзүнчө карап чыга албашы мүмкүн. Ошентип, аудитор аудиттин тапшырмасын аткаруу үчүн өз ара байланышкан беренелерге карата жол-жоболорду жүргүзүүгө муктаж болушу мүмкүн.
- A15. Мындан тышкары, финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи үчүн аныкталган маанилүүлүк деңгээли ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтому үчүн аныкталган маанилүүлүк деңгээлинен төмөн болушу мүмкүн жана бул аудитордук жол-жоболордун мүнөзүнө, мөөнөтүнө жана көлөмүнө, бузулган бурмaloолорду баалоого таасирин тийгизет.

Пикирди калыптандыруу жана корутундуу түзүү өзгөчөлүктөрү (11-пунктун караңыз)

- A16. АЭС 700 (кайра каралган) пикирди түзүүдө аудитор финанссылык отчеттуулукта болжолдонгон пайдалануучуларга финанссылык отчеттуулукта көрсөтүлгөн олуттуу операциялардын жана окуялардын таасирин түшүнүүгө мүмкүндүк берүүчү тийиштүү маалыматтын ачып

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

көрсөтүлүшүн талап кылат.²⁷ Финансылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи болгон учурда финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын талаптарын эске алуу менен тиешелүү экспертуулөрдү кошо алганда, мындай отчет же элемент финанссылык отчеттуулуктун колдонулуучу концепциясында камтылган маалыматтарды, ошондой эле анда болжолдонгон пайдалануучуларга финанссылык отчеттуулуктун отчетунда же анын элементинде камтылган маалыматтарды түшүнүүгө мүмкүндүк берген маалыматты талаптагыдай түрдө ачып көрсөтүүсү, ошондой эле, финанссылык отчеттуулуктун мындай отчетунда же элементтеринде камтылган маалыматтарга олуттуу операциялардын жана окуялардын таасирин чечмелеси маанилүү.

- A17. Бул стандарттын 2-тиркемесинде финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетуна жана финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементине карата көз карандысыз аудитордун аудитордук корутундусунун мисалдары камтылган. Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетун жана финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементтин түзүүдө аудитордук корутундулардын башка мисалдары эске алынышы мүмкүн (мисалы, АЭС 700дүн (кайра караплан), АЭС 705тин (кайра караплан), АЭС 570тин (кайра караплан), АЭС 720нын (кайра караплан) жана АЭС 706нын (кайра караплан) тиркемелеринде келтирилген мисалдар).

Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету жана финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи тууралуу корутунду түзүүдө АЭС 700ду (кайра караплан) колдонуу

- A18. Бул стандарттын 11-пунктунда финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету жана финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи тууралуу пикирди калыптандырууда жана корутунду түзүүдө аудитор тапшырманын жагдайын эске алуу менен ыңгайлаштырылган АЭС 700 (кайра караплан) талаптарын колдонууга тийиш экендиги түшүндүрүлөт. Мында аудитор башка АЭСте камтылган жана тапшырманын жагдайын эске алуу менен тийиштүү түрдө адаптацияланган корутунду түзүүгө карата талаптарды колдонушу керек жана төмөнкү А19–A21-пункттарында караплан, колдонуунун пайдалуу өзгөчөлүктөрүн эске алыши мүмкүн.

Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү

- A19. Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетун же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементин түзүүдө колдонулган финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясына жараша

²⁷ АЭС 700 (кайра караплан), 13(е)-пункту

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

аудитордук корутундуудагы жетекчиликтин жоопкерчилигинин²⁸ сыпattамасы ишкананын ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүнө жараша ылайыкташтырылыши мүмкүн. Аудитордук корутундуудагы аудитордун жоопкерчилигинин²⁹ сыпattамасы тапшырманын жагдайларын эске алуу менен АЭС 570 (кайра каралган) кандай колдонулуп жатканына жараша тиешелүү ынгайлыштырууну талап кылышы мүмкүн.

Аудиттин негизги маселелери

- A20. АЭС 700 (кайра каралган) эгерде баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканалардын жалпы багыттагы финанссылык отчеттуулугунун толук топтому учун аудит жүргүзгөн болсо, аудитордон АЭС 701ге ылайык аудит жүргүзүүнүн негизги маселелери жөнүндө маалымдоону талап кылат.³⁰ Финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетуна же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементине аудит жүргүзүү учурунда, АЭС 701 мындай финанссылык отчеттор же финанссылык отчеттуулуктун элементтери жөнүндө аудитордук корутундууда аудиттин негизги маселелери тууралуу маалымдоо мыйзам же ченемдик акт талап кылган учурда же аудитор аудиттин негизги маселелери жөнүндө башка себептер боюнча билдириүү чечимин кабыл алган учурда гана колдонулат. Эгерде финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи жөнүндө аудитордук корутундууда аудиттин негизги маселелери тууралуу маалымат билдирилсе, АЭС 701 толук көлөмдө колдонулат.³¹

Башка маалыматтар

- A21. АЭС 720 (кайра каралган) башка маалыматтарга карата аудитордун милдеттерин жөнгө салат. Ушул стандарттын контекстинде камтылган же аларга тиркелүүчү жана алардын максаты менчик ээлерине (же ушундай эле кызыкдар тараптарга) финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетунда же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементинде баяндалган маселелер жөнүндө маалыматты берүү болуп саналган финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи АЭС 720нын (кайра каралган) максаттары учун жылдык отчеттор деп эсептелет. Эгерде аудитор ишканы мындай отчетту чыгарууну пландан жатканын аныктаса, финанссылык отчеттуулуктун отчетунун же анын элементинин аудитине АЭС 720нын (кайра каралган) талаптары колдонулат.

²⁸ АЭС 700 (кайра каралган), 34(b) жана A48-пункттар

²⁹ АЭС 700 (кайра каралган), 39(b)(iv)-пункт

³⁰ АЭС 700 (кайра каралган), 30-пункт

³¹ АЭС 700 (кайра каралган), 31-пункт

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Тапшырманын жетекчисинин аты-жөнү

- A22. АЭС 700 (кайра каралган) талабына ылайык аудитор аудитордук корутундуда тапшырманын жетекчисинин аты-жөнүн көрсөтүү керек, ошондой эле баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын финанссылык отчеттуулугунун өзүнчө отчетунун же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементтеринин аудитине колдонулат.³² Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканалар болуп саналбаган ишканалардын финанссылык отчеттуулугунун өзүнчө отчету же финанссылык отчеттуулугунун конкреттүү элементтери жөнүндө корутунду түзүүдө, аудитордон аудитордук корутундуда тапшырманын жетекчисинин аты-жөнүн көрсөтүү мыйзамга же ченемдик актыларга ылайык талап кылышы мүмкүн же аудитор аны башка себептер боюнча жасоо чечимин кабыл алышы мүмкүн.

Ишкананын финанссылык отчеттуулуктун толук топтомуна жана финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетуна же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементтерине карата корутундулар (14-пунктту караңыз)

Ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтому жөнүндө аудитордук корутундуга киргизилген белгилүү бир маселелердин натыйжаларын финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетунун же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементтеринин аудити үчүн жана мындейт отчет же элемент жөнүндө аудитордук корутунду үчүн кароо

- A23. 14-пунктта эгерде, финанссылык отчеттуулуктун толук топтому тууралуу аудитордук корутундуга киргизилген белгилүү бир маселелер болушу мүмкүн болсо, ал финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетуна же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементтине аудит жүргүзүү үчүн жана бул отчет же элемент тууралуу аудитордук корутунду үчүн алардын кесептерин аудитор эске алуусун талап кылат. Финанссылык отчеттуулуктун толук топтому жөнүндө аудитордук корутундуга киргизилген маселе финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементти жөнүндө корутунду берүү боюнча тапшырманын контекстинде орундуу экендигин кароодо кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонуу зарыл.
- A24. Бул кесептерди кароодо эске алышы мүмкүн болгон факторлор темөнкүлөрдү камтыйт:
- финанссылык отчеттуулуктун толук топтому тууралуу аудитордук корутундуда баяндалган маселенин же маселелердин мүнөзү жана алар финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетуна же финанссылык

³²

АЭС 700 (кайра каралган), 46 жана А61–А63-пункттар

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

отчеттуулуктун конкреттүү элементине киргизилгендигине канчалык деңгээлде тиешелүү болушат;

- ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтому жөнүндө аудитордук корутундуда баяндалган маселе (маселелер) канчалык ар тараптуу болуп саналат;
- финанссылык отчеттуулуктуу даярдоонун колдонулуучу концепцияларынын ортосундагы айырмалардын мүнөзү жана даражасы;
- финанссылык отчеттуулуктун толук топтому берилген мезгилдин (мезгилдердин), финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетунун же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементинин күндөрү менен мезгилинин (мезгилдеринин) ортосундагы айырмачылыктардын деңгээли;
- ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтому тууралуу аудитордук корутунду берилген күндөн кийинки убакыт мезгили.

A25. Мисалы, ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтому тууралуу аудитордук корутундуда дебитордук карыздарга карата коюлган шарт камтылган болсо жана финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетуна дебитордук карыз кирсе же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи дебитордук карызга тиешелүү болсо, анда аудит үчүн кесептердин пайда болуусунун жогорку ыктымалдуулугу бар. Башка жагынан алганда, эгерде финанссылык отчеттуулуктун толук топтому тууралуу аудитордун корутундусунда камтылган коюлган шарт узак мөөнөттүү карыздын классификациясына тиешелүү болсо, же эгерде финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи дебитордук карызга тиешелүү болсо, анда алынган пайдалар жана зыяндар жөнүндө отчет болуп саналган финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетунун аудити үчүн кесептердин келип чыгуусунун аз ыктымалдуулугу бар.

A26. Финанссылык отчеттуулуктун толук топтому жөнүндө аудитордук корутундуда берилген аудиттин негизги маселелери финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетунун же финанссылык отчеттуулуктун элементинин аудити үчүн натыйжаларга ээ болушу мүмкүн. «Аудиттин негизги маселелери» бөлүмүнө киргизилген жана маселе финанссылык отчеттуулуктун толук топтомунун аудитинин алкагында кандай чечилгендигине тиешелүү болгон маалымат, эгерде ал финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетунун же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементинин аудити үчүн мааниге ээ болгон учурда, маселени кантит чечүүнү анытоодо аудиторго пайдалуу болушу мүмкүн.

Финанссылык отчеттуулуктун толук топтому жөнүндө аудитордук корутундуга шилтемелерди киргизүү

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

А27. Ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтому тууралуу аудитордук корутундуга киргизилген айрым маселелер финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетуна же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементине же мындай отчет же элемент жөнүндө аудитордук корутунду учун аудитке таасир этпеген болсо да, аудитор бул маселени же маселелерди финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи тууралуу аудитордук корутундуунун «Башка маалыматтар» бөлүмүнө киргизүүнү зарыл деп эсептейт (АЭС 70бны (кайра каралган) караңыз).³³ Мисалы, аудитор финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчету же финанссылык отчеттуулуктун конкреттүү элементи тууралуу аудитордук корутундуда ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтому тууралуу аудитордук корутундуга киргизилген «Ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө карата олуттуу айкын эместик» бөлүмүнө шилтеме жасоо зарыл экендигин эске альшы мүмкүн.

Ишкананын финанссылык отчеттуулугунун толук топтому жөнүндө аудитордук корутундудагы терс пикир же пикирди билдириүүдөн баш тартуу (15-пунктун караңыз)

А28. Финанссылык отчеттуулуктун толук топтому боюнча аудитордук корутундуда иштин натыйжаларына жана тиешелүү жагдайларда акча каражаттарынын жүгүртүлүшүнө карата пикир билдириүүдөн баш тартууга жана финанссылык абалга карата модификацияланбаган пикир билдириүүдөн баш тартууга уруксат берилет, анткени жалпы финанссылык отчеттуулукка эмес, иштин натыйжаларына жана акча каражаттарынын жүгүртүлүшүнө ылайык гана пикирин билдириүүдөн баш тартууга жол берилет.³⁴

³³ АЭС 706 (кайра каралган), 10–11-пункттар

³⁴ АЭС 510 «Алгачкы аудитордук тапшырмалар: баиштапкы калдықтар», А8-пункту жана АЭС 705 (кайра каралган), А16-пункту

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

1-тиркеме

(А3- пункттту караңыз)

Финансылык отчеттуулуктун конкреттүү элементтеринин, беренелер тобунун же беренелеринин мисалдары

- Тиешелүү эскертүүлөрдү кошо алганда, дебитордук карыздар, күмөндүү дебитордук карыздар боюнча резерв, запастар, жеке пенсиялык программанын топтолгон төлөмдөрү боюнча милдеттенме, идентификацияланган материалдык эмес активдердин же камсыздандыруу портфелиндеги «келип чыккан, бирок билдирилбegen» дооматтар боюнча милдеттенмелердин катталган наркы.
- Тиешелүү эскертүүлөрдү кошо алганда, тышкы башкаруу астындағы жеке пенсиялык программанын активдеринин жана кирешелеринин тизмеги.
- Тиешелүү эскертүүлөрдү кошо алганда, таза материалдык активдердин тизмеги.
- Түшүндүрмө эскертүүлөрдү кошо алганда, ижарага алынган мүлккө карата төлөмдөрдүн графиги.
- Түшүндүрмө эскертүүлөрдү кошо алганда, пайдага же кызматкерлердин сыйакыларына катышуу графиги.

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

2-тиркеме

(A17-пунктту караңыз)

**Көз карандысыз аудитордун финансыйлык отчеттуулуктун өзүнчө
отчету жана финансыйлык отчеттуулуктун конкреттүү элементи
жөнүндө аудитордук корутундусунун мисалдары**

- 1-мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын саналбаган ишкананын жалпы багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финансыйлык отчеттуулугунун өзүнчө отчету жөнүндө аудитордук корутунду (бул мисалдын максаттары учун ишенимдүү берүү концепциясы каралат).
- 2-мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын саналбаган ишкананын атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финансыйлык отчеттуулугунун өзүнчө отчету жөнүндө аудитордук корутунду (бул мисалдын максаттары учун ишенимдүү берүү концепциясы каралат).
- 3-мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкананын атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финансыйлык отчеттуулугунун конкреттүү элементи жөнүндө аудитордук корутунду (бул мисалдын максаттары учун шайкештик концепциясы каралат).

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

1-мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкана болуп саналбаган ишкананын жалпы бағыттагы концепцияга ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулугунун өзүнчө отчету жөнүндө аудитордук корутундуу (бул мисалдын максаттары учун ишенимдүү берүү концепциясы каралат).

Бул мисалдын максаттары учун аудитордук корутундуунун төмөнкү жагдайлары болжолдонот:

- **Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишкана болуп саналбаган ишкананын бухгалтердик балансынын (тактап айтканда финанссылык отчеттуулугунун өзүнчө отчетунун) аудити.**
- **Бухгалтердик баланс ишкананын жетекчилиги тарабынан X юрисдикциясында кабыл алынган бухгалтердик балансты түзүүгө карата колдонулуучу финанссылык отчеттуулукту даярдоонун концепциясынын талаптарына ылайык түзүлгөн.**
- **Аудитордук тапшырманын шарттары АЭС 210го ылайык финанссылык отчеттуулукту даярдоо учун жетекчиликтин жоопкерчилигин чагылдырат.**
- **Финанссылык отчеттуулукту даярдоодо колдонулуучу концепция пайдалануучулардын көнүри чойросунун финанссылык маалыматынын жалпы керектөөлөрүн канаттандыруу максатында иштелип чыккан ишенимдүү берүү концепциясы болуп саналат.**
- **Аудитор аудитордук корутундусунда «бардык олуттуу мамилелерде туура чагылдырат» баяндалышын колдонууну максатка ылайыктуу деп эсептеген.**
- **Аудитке карата ушул юрисдикцияда кабыл алынган тиешелүү этикалык талаптар колдонулат.**
- **Алынган аудитордук далилдердин негизинде, АЭС 570ке (кайра каралган) ылайык аудитор жыйынтыгында ишкана өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу мүмкүнчүлүгүн олуттуу шектенүүлөр жаралышы мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместикик жок деген тыянакка келди. Финанссылык отчеттуулукта олуттуу айкын эместикитин бар экендиги жөнүндө адекваттуу маалымат ачып көрсөтүлгөн.**
- **Аудитордон бухгалтердик баланстын аудитинин алкагында, АЭС 701ге ылайык аудиттин негизги маселелери жөнүндө маалыматты билдириүү талап кылышбайт, жана ал кандайдыр бир башка себептер боюнча мууну жасоо чечимин кабыл алган эмес.**
- **Аудитор башка маалыматтар жок экендигин белгиледи (башкача**

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

айтканда АЭС 720нын (кайра каралган) талаптары колдонулбайт).

- **Финансылык отчеттуулукту түзүүгө көзөмөл жүргүзгөн жактар финанссылык отчеттуулукту даярдоого жооптуу болуп саналбайт.**
- **Аудитор мыйзамдар же ченемдик актылар менен белгиленген башка отчетторду түзүү боюнча милдеттерге ээ эмес.**

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ

[Тийиштүү даректелүүчү]

Пикир

Биз 20Х1-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча АВС ишканасынын (Ишканы) бухгалтердик балансына, ошондой эле эсеп саясатынын негизги принциптеринин кыскача баяндамасын кошо алганда финанссылык отчеттуулукка карата экспертуулөргө (чогуу «финанссылык отчеттуулук») аудит жүргүздүк.

Биздин пикирибиз боюнча, финанссылык отчеттуулуктун мындай өзүнчө отчетун даярдоого карата X юрисдикциясында финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясынын кабыл алынган талаптарына ылайык, финанссылык отчеттуулуктун тиркелген өзүнчө отчету Ишкананын 20Х1-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча финанссылык абалынын бардык олуттуу мамилелеринде туура чагылдырылат. [«Пикир» бөлүгү АЭС 700ге (кайра каралган) ылайык башында жайгаштырылат.]

Пикир билдириүү үчүн негиздер

Биз Аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык аудит жүргүздүк. Биздин жоопкерчилигебиз көрсөтүлгөн стандарттарга ылайык мындан ары биздин корутундунун «Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги» бөлүмүндө ачып көрсөтүлөт.. Биз Ишканадан [юрисдикциянын атальши] финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн колдонулуучу этикалык талаптарга ылайык көз каранды эмес жана биз ушул талаптарга ылайык, биздин башка этикалык милдеттерибизди аткардык. Биздин алынган аудитордук далилдер биздин оюбузду билдириүү үчүн негиз катары жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналат деп ойлойбuz. [Бул бөлүмдүн биринчи жана акыркы сүйлөмдөрү «Аудитордун жоопкерчилиги» бөлүгүнө киргизилүүгө тийиш. Мындан тышкары, «Пикир билдириүү үчүн негиздер» бөлүмү АЭС 700дүн (кайра каралган) талаптарына ылайык «Пикир» бөлүмүнөн кийин дароо жайгаштырылат.]

Ишмердүүлүктүн узгуултүксүздүгүнө карата олуттуу айкын эместик

Ишканы 20Х1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл ичинде ZZZ суммасында таза зиян тарткан жана ошол күнгө карата Ишкананын учурдагы милдеттенмелери анын активдеринин жалпы суммасын YYYке ашырган деп көрсөтүлгөн финанссылык АЭС 805 (КАЙРА КАРАЛГАН)

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

отчеттуулуктун б-эскертуусуне көңүл бурабыз. б-эскертуудо белгиленгендей, ушул окуялар же шарттар б-эскертуудо баяндалган башка маселелер менен катар эле, олуттуу айкын эместикин болгондугун көрсөтөт, бул болсо Ишкананы ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга жөндөмдүү экендигине олуттуу күмөн туудурушу мүмкүн. Биз бул маселеге байланыштуу модификацияланган пикирибизди билдирибейбиз.

**Жетекчиликтин жана корпоративдик башкарууга жооп берүүчү жактардын
финансылык отчеттуулук үчүн жоопкерчилиги³⁵**

Жетекчилик ушул финанссылык отчеттуулуктун отчетун финанссылык отчеттуулуктун мындаи отчетун түзүүдө колдонулуучу финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясынын X юрисдикциясында кабыл алынган талаптарга ылайык даярдоо жана ишенимдүү берүү үчүн, жана ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам келип чыгуучу олуттуу бурмaloолорду камтыбаган финанссылык отчеттуулуктун отчетун даярдоодо жетекчилик зарыл деп эсептеген ички контролдоонун ушундай системасы үчүн жоопкерчилик тартат.

Финанссылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга ишкананын кудуретин баалоо үчүн, ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө тиешеси бар маалыматтарды тиешелүү учурларда ачып көрсөтүү үчүн жана ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү жөнүндө божомолдун негизинде отчеттуулукту түзүү үчүн жоопкерчилик тартат, буга жетекчилик Ишкананы жоюуга, анын ишин токтотууга ниеттенген же анда жоюудан же ишти токтотуудан тышкary, кандайдыр бир башка реалдуу альтернатива жок болгон учурлар кирбейт.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар Ишкананын финанссылык отчеттуулугун даярдоо процессине көзөмөлдүк кылуу үчүн жоопкерчилик тартат.

Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги

Биздин максатыбыз финанссылык отчеттуулук ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолорду камтыбай тургандыгына ақылга сыйрлык ишенимди алууда жана биздин пикирибизди камтыгын аудитордук корутундууну чыгарууда турат. Ақылга сыйрлык ишеним ишенимдүүлүктүн жогорку деңгээлин билдириет, бирок Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит олуттуу бурмaloолор бар болгон учурда аларды дайыма табат деген кепилдик болуп саналбайт. Бурмaloолор ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасы болушу мүмкүн жана, эгерде алар өз өзүнчө же жыйындысында бул финанссылык отчеттуулуктун негизинде кабыл алынуучу пайдалануучулардын экономикалык чечимдерине таасир этиши мүмкүн деп негиздүү түрдө болжолдоого мүмкүн болсо, олуттуу деп эсептелет.

³⁵

Бул мисалдагы аудитордун корутундуусунун текстинде «жетекчилик» жана «корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар» деген терминдерди белгилүү бир юрисдикциянын укуктук жөнгө салууларына ылайык башка терминдер менен алмаштыруу керек болушу мүмкүн.

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

АЭС 700 (кайра каралган) 41(б)-пункту төмөндө берилген карастылган текст аудитордук корутундуун тиркемесинде жайгаштырылыши мүмкүн экендигин түшүндүрөт. АЭС 700 (кайра каралган) 41(с)-пункту мыйзам, ченемдик акты же аудиттин улуттук стандарттары муна жасоого ачык формада уруксат берген учурда, бул материалды расмий сайттагы сипаттоо төмөндө келтирилген аудитордун жоопкерчилигин сипаттоону чагылдырган жана ага карама-каршы келбеген шартта, ушул материалды аудитордук корутундууга киргизүүнүн ордун аудитордун жоопкерчилигин сипаттамасын камтыган тиешелүү ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтына шилтеме берүүгө болот.

Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлүүчү аудиттин алкагында биз кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонообуз жана бүткүл аудиттин жүрүшүндө кесипкөй скептицизмди сактайбыз. Андан тышкary, биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:

- ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолордон улам финанссылык отчеттуулукту олуттуу бурмaloо тобокелдиктерин табабыз жана баалайбыз; бул тобокелдиктерге жооп иретинде аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгабыз жана жүргүзөбүз; биздин пикирди билдириүүгө негиз болушу үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналган аудитордук далилдерди алабыз. Ак ниетсиз аракеттердин натыйжасында олуттуу бурмaloону таппай калуу тобокелдиги катанын натыйжасында олуттуу бурмaloону таппай калуу тобокелдигине караганда жогору, анткени ак ниетсиз аракеттер көмүске бутүмдү, жасалмaloону, атайлан таштап кетүүнү, маалыматты бурмалап көрсөтүүнү же ички контролдоо системасын кыйгап өтүүчү аракеттерди камтышы мүмкүн;
- ишкананын ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу тууралуу пикирди билдириүү максатында эмес, жагдайга ылайык келген аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында аудит үчүн мааниси бар ички контролдоо системасы түшүнүгүн алабыз;³⁶
- колдонулуучу эсеп саясатынын ойдогудай мүнөзүн жана жетекчилик эсептеп чыккан баалануучу маанилердин жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнүн негиздүүлүгүн баалайбыз;
- жетекчилик ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө жол берүүнү колдонушунун максатка ылайыктуулугу жөнүндө тыянақ, ал эми алынган аудитордук далилдердин негизинде – алардын натыйжасында өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга Ишкананын кудуретине кыйла шектенүүлөр келип чыгышы мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместикин бар же жоктугу жөнүндө тыянақ чыгарабыз. Эгерде биз олуттуу айкын эместикин болушу жөнүндө тыянаакка келсек, биз өзүбүздүн аудитордук корутундуубуда көнүлдү финанссылык отчеттуулуктагы маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүгө бурууга же, эгерде маалыматты ушундай ачып көрсөтүү ойдогудай эмес

³⁶ Бул сунуш, аудитор финанссылык отчеттуулук аудити менен бир эле учурда ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикирин билдириүүгө милдеттүү болгон учурда, тиешелүү түрдө өзгөртүлөт.

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

болуп саналса, пикирибизди модификациялоого тийишпиз. Биздин тыянактарыбыз аудитордук корутунду бузудун күнүнө чейин алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок, келечектеги окуялар жана шарттар Ишканга өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга кудуретин жоготушуна алып келиши мүмкүн;

- бүтүндөй алганда финансыйк отчеттуулукту берүүнү, анын түзүмүн жана мазмунун, анын ичинде маалыматты ачып көрсөтүүнү, ошондой эле финансыйк отчеттуулук анын негизинде турган операцияларды жана окуяларды аларды ишенимдүү берүү камсыз кылгыдай түрдө көрсөт тургандыгын же жоктугун баалоону жүргүзөбүз.

Биз корпоративдик башкаруу учүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырып, аларга башкалардан тышкары, аудиттин пландалган көлөмү жана мөөнөттөрү жөнүндө, ошондой эле аудиттин натыйжалары боюнча олуттуу сын-пикирлер жөнүндө, анын ичинде аудиттин процессинде биз тапкан ички контролдоо системасынын олуттуу кемчиликтери жөнүндө маалыматтарды жеткиребиз.

[*Конкреттүү юрисдикциянын талаптарына жарааша аудитордук уюмдун атынан, аудитордун атынан же аудитордук уюмдун атынан жана аудитордун атынан кол тамга*]

[*Аудитордун дареги*] (Күнүн жана дарегин көрсөтүү тартиби өзгөртүлдү)

[*Күнү*]

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

2-мисал. Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканы болуп саналбаган ишканалардын атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулугунун өзүнчө отчету тууралуу аудитордук корутунду.

Ушул мисалдын максаты үчүн аудитордук корутундуунун төмөнкү жагдайлары болжолдонот:

- Баалуу кагаздары уюштурулган соодага киргизилген ишканы болуп саналбаган ишкананын акча каражаттарынын келип түшүсү жана төлөнүүсү жөнүндө отчетко (башкача айтканда, финанссылык отчеттуулуктун өзүнчө отчетуна) аудит.
- Финанссылык отчеттуулуктун толук топтому тууралуу аудитордук корутунду али чыгарыла элек.
- Финанссылык отчеттуулук ишкананын жетекчилиги тарабынан акча каражаттарынын кыймылы тууралуу маалымат берүү жөнүндө кредитордун суроо-талабына жооп иретинде эсепке алуунун кассалык методуна ылайык даярдалган. Жетекчиликте финанссылык отчеттуулукту даярдоо концепциясын тандоо мүмкүнчүлүгү бар.
- Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы болуп, конкреттүү пайдалануучулардын маалыматтык керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн иштелип чыккан финанссылык маалыматты ишенимдүү берүү концепциясы саналат.³⁷
- Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор модификацияланбаган («он») пикирди билдириүү негиздүү деген тыянакка келди.
- Аудитор аудитордук корутундусунда «бардык олуттуу мамилелерде туура чагылдырат» баяндалышын колдонуу жөндүү деп эсептеген.
- Аудитке карата тиешелүү юрисдикцияда кабыл алынган тиешелүү этикалык талаптар колдонулат.
- Аудитордук корутундуу жайылтууга же колдонууга карата чектөөлөр жок.
- Аудитор алынган аудитордук далилдердин негизинде, иш-чараларга же шарттарга байланыштуу АЭС 570 (кайра караптады) ылайык, ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө карата олуттуу шектенүүлөрдүн пайда болушуна алып келүүчү олуттуу

³⁷ АЭС 800 (кайра караптады) атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулуктун формасына жана мазмунуна карата талаптарды жана көрсөтмөлөрдү камтыйт.

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

айкын эместикитер жок деген тыянаакка келген.

- Отчеттун аудитинин алкагында аудитордон АЭС 701ге ылайык аудиттин негизги маселелер тууралуу маалымат берүү талап кылынбайт жана ал, кандайдыр-бир башка себептерден улам мындай чечимди кабыл алган жок.
- Аудитор башка маалыматтар жок экендигин белгиледи (башкача айтканда, АЭС 720нын (кайра каралган) талаптары колдонулбайт).
- Финансылык отчеттуулукту көзөмөлдөө үчүн жооптуулар финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жооптуулардан айырмаланып турат.
- Аудитордун мыңзамдарда же ченемдик актыларда белгиленген башка отчетторду түзүү боюнча милдеттенмелери жок.

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ

[Тийиштүү даректелүүчү]

Пикир

Биз 20Х1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн ABC ишканасынын (мындан ары – «Ишкан») акча каражаттарынын түшүүсү жана төлөмдөр боюнча отчетунун, эсеп саясатынын негизги принциптеринин кыскача серебин (чогуу «финанссылык отчеттуулук» кошо алганда, акча каражаттарынын түшүүсү жана төлөмдөр жөнүндө отчетуна эскертүүлөрдүн аудитин жүргүздүк.

Биздин пикирибиз боюнча, тиркелген финанссылык отчеттуулук бардык олуттуу мамилелерде X эскертүүсүндө сыппатталган акча каражаттарынын түшүүлөрүн жана төлөмдөрдү эсепке алуу принцибине ылайык 20Х1-жылдын 31-декабрында аяктаган жыл үчүн Ишкананын акча каражаттарынын түшүүлөрүн жана төлөмдөрүн туура чагылдырат [АЭС 700дун (кайра каралган) талаптарына ылайык Пикир бөлүмү биринчи жайгаштырылат]

Пикир билдириүү үчүн негиздер

Биз аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык аудит жүргүздүк. Биздин жоопкерчиллигиз көрсөтүлгөн стандарттарга ылайык мындан ары биздин корутундунун «Финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн аудитордун жоопкерчиллиги» бөлүмүндө ачып көрсөтүлөт. Биз Ишканадан [юрисдикциянын атальши] финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн колдонулуучу этикалык талаптарга ылайык көз каранды эмес жана биз ушул талаптарга ылайык, биздин башка этикалык милдеттерибизди аткардык. Биздин алынган аудитордук далилдер биздин оюбузду билдириүү үчүн негиз катары жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналат деп ойлойбuz. [Бул бөлүмдүн биринчи жана акыркы сүйлөмдөрү «Аудитордун жоопкерчиллиги» бөлүмүнө киргизилүүгө тийиш. Мындан тышкары,

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

**«Пикир билдириүү үчүн негиздер» бөлүмү АЭС 700дүн (кайра каралган) талаптарына
ылайык «Пикир» бөлүгүнөн кийин дароо жайгаштырылат.]**

Маанилүү жагдайлар – эсепке алуу принциптери

Финансылык отчеттуулуктун бухгалтердик эсептин негизин сыйкаттоочу X эскертуусунө көнүл бурабыз. Финансылык отчеттуулук XYZ кредиторуна маалымат берүү үчүн даярдалган. Натыйжада отчет башка максат үчүн ылайыксыз болушу мүмкүн. Бул маселе боюнча биздин пикирибиз өзгөргөн жок.

**Жетекчиликтин жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү
жактардын финансылык отчеттуулук үчүн жоопкерчилиги³⁸**

Жетекчилик X эскертуусундө баяндалган акча каражаттарынын келип түшүүсү жана төлөмдөр боюнча бухгалтердик эсепке алуу принциптерине ылайык билдирүү үчүн финансылык отчеттуулуктун даярдашы жана ишенимдүү берилиши үчүн жоопкерчилик тартат. Бул, акча каражаттарынын келип түшүүлөрүн жана төлөмдөрдү эсепке алуу принциптери мындай жагдайларда финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жана жетекчиликке ак ниетсиз аракеттерден же катар кетирүүдөн улам олуттуу бурмaloолорду камтыбаган финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн зарыл деп эсептеген ички контролдоо системасы үчүн алгылыктуу болуп санала турганын аныктоону камтыйт.

Финансылык отчеттуулукту даярдоодо жетекчилик өзүнүн ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга Ишкананын жөндөмдүүлүгүн баалоо үчүн, ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө тиеси бар маалыматтарды тиешелүү учурларда ачып көрсөтүү үчүн жана ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү жөнүндө божомолдордун негизинде отчеттуулукту түзүү үчүн жоопкерчилик тартат, буга жетекчилик Ишкананы жоюуга, анын ишин токтотууга ниеттенген же анда ишти жоюудан же токтотуудан тышкary, кандайдыр бир башка реалдуу альтернатива жок болгон учурлар кирбейт.

Аудитордун финанссылык отчеттуулуктун аудити үчүн жоопкерчилиги

Биздин максат финанссылык отчеттуулук ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолорду камтыбай тургандыгына акылга сыйрлык ишенимди алууда жана биздин пикирди камтыган аудитордук корутундуу чыгарууда турат. Акылга сыйрлык ишеним ишенимдүүлүктүн жогорку денгээлин билдирет, бирок Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит олуттуу бурмaloолор бар болгон учурда аларды дайыма таап чыгат дегендиктиң кепилдиги болуп саналбайт. Бурмaloолор ак ниетсиз аракеттердин жана каталардын натыйжасы болушу мүмкүн жана, эгерде алар өз-өзүнчө же жыйындысында ушул финанссылык отчеттуулуктун негизинде кабыл алынуучу пайдалануучулардын

³⁸ Же конкреттүү юрисдикциядагы мыйзамдык базанын контекстиндеги ылайыктуу башка терминдер.

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

экономикалык чечимдеринде таасир этиши мүмкүн деп болжолдоо негиздүү болсо, олуттуу деп эсептелет.

АЭС 700 (кайра караган) 41(b)-пункту төмөндө берилген каратылган текст аудитордук корутундуунун тиркемесине жайгаштырылышы мүмкүн экендигин түшүндүрөт. АЭС 700 (кайра караган) 41(c)-пункту мыйзам, ченемдик акты же аудиттин улуттук стандарттары ачык формада муун жасоого уруксат берген учурда, бул материалды расмий сайттагы сипаттоо төмөндө келтирилген аудитордун жоопкерчилигин сипаттоону чагылдырган жана ага карама-каршы келбекен шартта, ушул материалды аудитордук корутундууга киризүүнүн ордун аудитордун жоопкерчилигин сипаттоону камтыган ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтына шилтеме берүүгө болот.

Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлүп жаткан аудиттин алкагында биз кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонобуз жана бүткүл аудиттин жүрүшүндө кесипкей скептицизмди сактайбыз. Андан тышкary, биз төмөнкүлөрдүт аткарабыз:

- ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолордон улам финанссылык отчеттуулукту олуттуу бурмaloо тобокелдиктерин табабыз жана баалайбыз; бул тобокелдиктерге жооп иретинде аудитордук жол-жоблорду иштеп чыгабыз жана жүргүзөбүз; биздин пикирди билдириүүгө негиз болушу учун жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналган аудитордук далилдерди алабыз. Ак ниетсиз аракеттердин натыйжасында олуттуу бурмaloону таптай калуу тобокелдиги катанын натыйжасында олуттуу бурмaloону таптай калуу тобокелдигине караганда жогору, анткени ак ниетсиз аракеттер көмүске бүтүмдү, жасалмaloону, атайлап таштап кетүүнү, маалыматты бурмалап көрсөтүүнү же ички контролдоо системасын кыйгап өтүүчү аракеттерди камтышы мүмкүн;
- ишкананын ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикирди билдириүү максатында эмес, жагдайга ылайык келген аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында аудит учун мааниси бар ички контролдоо системасы түшүнүгүн алабыз;³⁹
- жетекчилик ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө жол берүүнү колдонушунун максатка ылайыктуулугу жөнүндө тыянақ, ал эми алынган аудитордук далилдердин негизинде – алардын натыйжасында өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга Ишкананын кудуретине кыйла шектенүүлөр келип чыгышы мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместикин бар же жоктугу жөнүндө тыянақ чыгарабыз. Эгерде биз олуттуу айкын эместикин болушу жөнүндө тыянакка келсек, биз өзүбүздүн аудитордук корутундуубузда көнүлдү финанссылык отчеттуулуктагы маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүгө бурууга же, эгерде маалыматты ушундай ачып көрсөтүү ойдогудай эмес

³⁹

Эгерде мындаа бар болсо, жетекчилик тарабынан эсептелген, колдонулуучу эсеп саясатынын талаптагыдай мүнөзүнүн жана баалануучу маанилеринин жана маалыматтардын тийиштүү ачып көрсөтүлүшүн негиздүүлүгүн баалайбыз.

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

булуп саналса, пикирибизди модификациялоого тийишпиз. Биздин тыянактарыбыз аудитордук корутунду бузудун күнүнө чейин алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок, келечектеги окуялар жана шарттар Ишканга өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга кудуретин жоготушуна алып келиши мүмкүн;

- эгерде мындай бар болсо жетекчилик тарабынан эсептелген, колдонулуучу эсепке алуу саясатынын талаптагыдай мүнөзүн жана баалануучу маанилеринин негиздүүлүгүн жана маалыматтардын тийиштүү ачып көрсөтүлүшүн баалайбыз;
- бүтүндөй алганда финансыйк отчеттуулукту берүүнү, анын түзүмүн жана мазмунун, анын ичинде маалыматты ачып көрсөтүүнү, ошондой эле финансыйк отчеттуулук анын негизинде турган операцияларды жана окуяларды аларды ишенимдүү берүү камсыз кылгыдай түрдө көрсөтүргандыгын же жоктугун баалоону жүргүзөбүз;

Биз корпоративдик башкаруу учун жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырып, аларга башкалардан тышкары, аудиттин пландалган көлөмү жана мөөнөттөрү жөнүндө, ошондой эле аудиттин натыйжалары боюнча олуттуу сын-пикирлер жөнүндө, анын ичинде аудиттин процессинде биз тапкан ички контролдоо системасынын олуттуу кемчиликтери жөнүндө маалыматтарды жеткиребиз.

[Конкреттүү юрисдикциянын талаптарына жараша аудитордук уюмдун атынан, аудитордун атынан же болбосо экөөнүн төң атынан кол коюу]

[Аудитордун дареги] (Күнүн жана дарегин көрсөтүү тартиби өзгөртүлдү)

[Күнү]

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

3-мисал. Баалуу кагаздары үюштүрүлгөн соодага киргизилген ишкананын атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулугунун конкреттүү элементи түуралуу аудитордук корутунду.

Ушул мисалдын максаттары үчүн аудитордук корутундуунун төмөнкү жагдайлары болжолдонот:

- Дебитордук карызды эсептөө аудити (башкacha айтканда, финанссылык отчеттуулуктун элементи, эсеби же беренеси).
- Финанссылык маалымат ишкананын жетекчилиги тарабынан ушул жөнгө салуучу органдын талаптарынын сакталышын камсыз кылуу үчүн финанссылык отчеттуулукту даярдоо боюнча жөнгө салуучу органдын жоболоруна ылайык даярдалган. Жетекчиликтин финанссылык отчеттуулукту даярдоонун кайсы бир концепциясын тандоого мүмкүнчүлүгү жок.
- Финанссылык отчеттуулукту даярдоонун колдонулуучу концепциясы айрым пайдалануучулардын финанссылык маалыматка болгон муктаждыктарын канаттандыруу максатында иштелип чыккан шайкештик концепциясын билдирип.⁴⁰
- Аудитордук тапшырманын шарттары АЭС 210го ылайык финанссылык отчеттуулукту даярдоо үчүн жетекчиликтин жоопкерчилигин чагылдырат.
- Алынган аудитордук далилдердин негизинде аудитор модификацияланбаган («он») пикирди билдириүү негиздүү деген тыянакка келди.
- Аудитке карата тиешелүү юрисдикцияда кабыл алынган тиешелүү этикалык талантар колдонулат.
- Аудитордук корутундуу жайылтуу же колдонуу боюнча чектөөлөр бар.
- Аудитор алынган аудитордук далилдердин негизинде, иш-чараптарга же шарттарга байланыштуу АЭС 570 (кайра каралган) ылайык, ишкананын өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантуу жөндөмдүүлүгүнө карата олуттуу шектенүүлөрдүн пайда болушуна алып келүүчү олуттуу айкын эместииктер жок деген тыянакка келген.
- Финанссылык отчеттуулуктун аудитинин алкагында аудитордон АЭС 701ге ылайык аудиттин негизги маселелери түуралуу маалымат талан

⁴⁰ АЭС 800 (кайра каралган) атайын багыттагы концепцияга ылайык даярдалган финанссылык отчеттуулуктун формасына жана мазмунуна карата талантарды жана көрсөтмөлөрдү камтыйт.

берүү кылышынбайт жана ал, кандайдыр-бир башка себептерден улам мындай чечимди кабыл алган жок.

- Аудитор башка маалыматтар жок экендигин белгиледи (башкача айтканда, АЭС 720нын (кайра каралган) талаптары колдонулбайт).
- Финансылык отчеттуулукту түзүүгө көзөмөлдүк кылуу үчүн жооптуу жактар финанссылык отчеттуулукту даярдоого жооптуу жактар болуп саналбайт.
- Аудитордун мыйзамдарда же ченемдик актыларда белгиленген башка отчетторду түзүү боюнча милдеттери жок.

КӨЗ КАРАНДЫСЫЗ АУДИТОРДУН АУДИТОРДУК КОРУТУНДУСУ

[ABC ишканасынын акционерлерине же башка тийиштүү даректелүүчүгө]

Пикир

Биз 20Х1-жылдын 31-декабрына карата абал боюнча ABC ишканасынын (мындан ары – «Ишкан») дебитордук карызынын графигине («график») аудит жүргүздүк.

Биздин оюбузча, 20Х1-жылдын 31-декабрына карата Ишкананын эсебиндеги финанссылык маалымат бардык олуттуу мамилелерде [финанссылык отчеттуулукту даярдоого карата жөнгө салуучу органдын жобосуна] ылайык даярдалган. [АЭС 700дун (кайра каралган) талаптарына ылайык «Пикир» бөлүмү биринчи жайгаштырылат]

Пикир билдириүү үчүн негиздер

Биз аудиттин эл аралык стандарттарына (АЭС) ылайык аудит жүргүздүк. Биздин жоопкерчилгигибиз корсөтүлгөн стандарттарга ылайык мындан ары биздин коругундунун «Графиктин аудити үчүн аудитордун жоопкерчилгиги» бөлүмүндө ачып корсөтүлөт. Биз [юрисдикциянын атальши] финанссылык отчеттуулук аудитибизге карата колдонулуучу этикалык талаптарга ылайык ишканага көз карандысызыбыз жана биз бул талаптарга ылайык башка этикалык милдеттерибизди аткардык. Биз өзүбүз алган аудитордук далилдер өз пикирибизди билдириүүгө негиз болушу үчүн жетиштүү жана талантагыдай болуп саналат деп ойлойбуз. [Бул бөлүмдүн биринчи жана ақыркы сүйлөмдөрү «Аудитордун жоопкерчилгиги» бөлүгүнө киргизилүүгө тийиш. Мындан тышкary, «Пикир билдириүү үчүн негиздер» бөлүмү АЭС 700дун (кайра каралган) талаптарына ылайык «Пикир» бөлүгүнөн кийин дароо жайгаштырылат.]

Маанилүү жагдайлар – эсепке алуу жана жайылтууну чектөө принциптери

Биз эсепке алуу принципин сыйпаттаган X эскертүүсүндөгү графикке көнүл бурабыз. График DEF жөнгө салуучусунун талаптарын аткарууда Ишканага

**ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

жардам берүү үчүн даярдалган. Натыйжада, график башка максаттар үчүн ылайыктуу эмес болушу мүмкүн. Биздин корутунду Ишканага жана DEF жөнгө салуучусуна гана арналган жана Ишканадан же DEF жөнгө салуучусунан башка эч кимге таратылбашы керек. Ушуга байланыштуу биз модификацияланган пикирибизди билдирибейбиз.

Жетекчиликтин жана корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчүү жактардын графиктин аткарылышы үчүн жоопкерчилиги⁴¹

Жетекчилик бул графиктин даярдашы [жөнгө салуучу органдын финанссылык отчеттүүлүктүү даярдоого карата жоболоруна] ылайык жана жана ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам келип чыгуучу олуттуу бурмaloорду камтыбаган графикти даярдоо үчүн зарыл деп эсептеген ички контролдоо системасы үчүн да жоопкерчилик тартат.

Графикти даярдоодо жетекчилик өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга ишкананын күдүретин баалоо үчүн, ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө тиешеси бар маалыматтарды тиешелүү учурларда ачып көрсөтүү үчүн жана ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгү жөнүндө божомолдун негизинде отчеттүүлүктуу түзүү үчүн жоопкерчилик тартат, буга жетекчилик Ишкананы жоюуга, анын ишин токтотууга ниеттенген же анда жоюудан же ишти токтотуудан тышкary, кандайдыр бир башка реалдуу альтернатива жок болгон учурлар кирбейт.

Корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчүү жактар Ишкананын финанссылык отчеттүүлүгүн даярдоо процессине көзөмөлдүк кылуу үчүн жоопкерчилик тартат.

Графиктин аудити үчүн аудитордун жоопкерчилиги

Биздин максатыбыз график ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloорду камтыбай тургандыгына ақылга сыйярлык ишенимди алууда жана биздин пикирибизди камтыган аудитордук корутундуу чыгарууда турат. Ақылга сыйярлык ишеним ишенимдүүлүктүн жогорку деңгээлин билдириет, бирок Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлгөн аудит олуттуу бурмaloор бар болгон учурда аларды дайыма табат деген кепилдик болуп саналбайт. Бурмaloор ак ниетсиз аракеттердин же каталардын натыйжасы болушу мүмкүн жана, эгерде алар өз өзүнчө же жыйындысында билдириеттүү жоопкерчилик таасир этиши мүмкүн деп негиздүү түрдө болжолдоого мүмкүн болсо, олуттуу деп эсептелет.

АЭС 700 (кайра каралган) 41(б)-пункту темондо берилген карартылган текст аудитордук корутундуга карата тиркемеде жайгаштырылышы мүмкүн экендигин түшүндүрөт. АЭС 700 (кайра каралган) 41(с)-пункту мыйзам, ченемдик акты же аудиттин улуттук стандарттары ачык формада муну жасоого уруксат берген учурда, бул материалды расмий сайттагы сыппаттоо темондо келтирилген аудитордун жоопкерчилигин сыппаттоону чагылдырган жана ага карама-каршы келбegen шартта, ушул материалды аудитордук корутундуга киргизүүнүн ордунда аудитордун жоопкерчилигин сыппаттоону камтыган ыйгарым укуктуу органдын расмий сайтына шилтеме берүүге болот.

⁴¹ Же конкреттүү юрисдикциядагы мыйзамдык базанын контекстиндеги ылайыктуу башка терминдер.

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Аудиттин эл аралык стандарттарына ылайык жүргүзүлүп жаткан аудиттин алкагында биз кесипкөй ой жүгүртүүнү колдонобуз жана бүткүл аудиттин жүрүшүндө кесипкөй скептицизмди сактайбыз. Мындан тышкары, биз төмөнкүлөрдү аткарабыз:

- ак ниетсиз аракеттерден же каталардан улам олуттуу бурмaloолордон улам финанссылык отчеттуулукту олуттуу бурмaloо тобокелдиктерин табабыз жана баалайбыз; бул тобокелдиктерге жооп иретинде аудитордук жол-жоборду иштеп чыгабыз жана жүргүзөбүз; биздин пикирди билдириүүгө негиз болушу үчүн жетиштүү жана талаптагыдай болуп саналган аудитордук далилдерди алабыз. Ак ниетсиз аракеттердин натыйжасында олуттуу бурмaloону таппай калуу тобокелдиги катанын натыйжасында олуттуу бурмaloону таппай калуу тобокелдигине караганда жгоруу, анткени ак ниетсиз аракеттер көмүскө бүтүмдү, жасалмaloону, атайлап таштап кетүүнү, маалыматты бурмалап көрсөтүүнү же ички контролдоо системасын кыйган өтүүчү аракеттерди камтышы мүмкүн;
- ишкананын ички контролдоо системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикирди билдириүү максатында эмес, жагдайга ылайык келген аудитордук жол-жоболорду иштеп чыгуу максатында аудит үчүн мааниси бар ички контролдоо системасы түшүнүгүн алабыз.⁴²
- жетекчилик ишмердүүлүктүн үзгүлтүксүздүгүнө жол берүүнү колдонушунун максатка ылайыктуулугу жөнүндө тыянақ, ал эми алынган аудитордук далилдердин негизинде – алардын натыйжасында өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга Ишкананын кудуретине кыйла шектенүүлөр келип чыгышы мүмкүн болгон окуяларга же шарттарга байланыштуу олуттуу айкын эместикин болушу жөнүндө тыянақ чыгарабыз. Эгерде биз олуттуу айкын эместикин болушу жөнүндө тыянакка келсек, биз өзүбүздүн аудитордук корутундубузда көнүлдү финанссылык отчеттуулуктагы маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүгө бурууга же, эгерде маалыматты ушундай ачып көрсөтүү ойдогудай эмес болуп саналса, пикирибизди модификациялоого тийишипиз. Биздин тыянактарыбыз аудитордук корутундубузун күнүнө чейин алынган аудитордук далилдерге негизделген. Бирок, келечектеги окуялар жана шарттар Ишканы өз ишмердүүлүгүн үзгүлтүксүз улантууга кудуретин жоготушуна алып келиши мүмкүн;
- колдонулуучу эсеп саясатынын ойдогудай мүнөзүн жана жетекчилик эсептеп чыккан баалануучу маанилердин жана маалыматты тиешелүү ачып көрсөтүүнүн негиздүүлүгүн баалайбыз.

⁴²

Бул сунуш, аудитор эсептин аудити менен бир эле учурда ички контрол системасынын натыйжалуулугу жөнүндө пикирин билдириүүгө милдеттүү болгон учурда, тиешелүү түрдө өзгөртүлөт.

ФИНАНСЫЛЫК ОТЧЕТТУУЛУКТУН ӨЗҮНЧӨ ОТЧЕТТОРУНУН ЖАНА ФИНАНСЫЛЫК
ОТЧЕТТУУЛУКТУН КОНКРЕТТҮҮ ЭЛЕМЕНТТЕРИНИН, ЭСЕПТЕРИНИН ЖЕ БЕРЕНЕЛЕРИНИН
АУДИТИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ

Биз корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактар менен маалыматтык өз ара аракеттенүүнү жүзөгө ашырып, аларга башкалардан тышкары, аудиттин пландалган көлөмү жана мөөнөттөрү жөнүндө, ошондой эле аудиттин натыйжалары боюнча олуттуу сын-пикирлер жөнүндө, анын ичинде аудиттин процессинде биз тапкан ички контролдоо системасынын олуттуу кемчиликтери жөнүндө маалыматтарды жеткиребиз.

Биз ошондой эле корпоративдик башкаруу үчүн жооп берүүчү жактарга биз көз карандысыздык жагынан бардык тиешелүү этикалык талаптарды сактап жаткандыгыбыз жөнүндө билдириүүнү беребиз жана бардык өз ара мамилелер жана биздин көз каранды эместигибиз таасир этет деп негиздүү түрдө эсептөөгө боло турган башка маселелер жөнүндө жана, бул орундуу болгон жerde, тиешелүү этиятык чаралары жөнүндө маалымат беребиз.

Анын натыйжалары боюнча көз карандысыз аудитордун ушул аудитордук корутундусу чыгарылган аудит боюнча тапшырманын жетекчиси, – [аты-жөнү].

[Конкремттүү юрисдикциянын талаптарына жарааша аудитордук уюмдун атынан, аудитордун атынан же болбосо экөөнүн төң атынан кол коюу]

[Аудитордун дареги] (Күнүн жана дарегин көрсөтүү тартиби өзгөртүлдү)

[Күнү]